


2022-жылдын 30-Июнуна карата (аны кошо алганда)  
бухгалтердик баланс боюнча  
ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ТУУРАЛУУ ОТЧЕТ


ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНКЫ  
Бишкек ш., Чүй пр., 245


Ченем бирдиги: миң сом.

|                                                                                                     | 30-Июнь 2022-жыл  | 31-Декабрь 2021-жыл | 30-Июнь 2021-жыл  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>АКТИВДЕР:</b>                                                                                    |                   |                     |                   |
| Эсептердеги акча каражаттар жана активдер                                                           | 2 715 049         | 2 377 642           | 1 594 534         |
| Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкындагы Корреспонденттик эсеп                                     | 2 532 056         | 1 996 884           | 2 237 228         |
| Банктардагы жана башка финансылык институттарындагы эсептер жана депо                               | 14 213 026        | 11 537 689          | 12 626 416        |
| Банктарга жана башка финансылык институттарына берилген кредиттер жана аванстар                     | 154 471           | -                   | 129 160           |
| Баалуу кагаздарга болгон салымдар                                                                   |                   |                     |                   |
| - төлөөгө чейин кармалып туруучу баалуу кагаздар                                                    | 75 029            | 212 371             | 209 204           |
| - сатууга жарактуу баалуу кагаздар                                                                  | -                 | -                   | -                 |
| Кардарларга берилген кредиттер                                                                      | 13 787 059        | 12 982 030          | 10 909 413        |
| Кардарларга берилген кредиттердин нарксызданышын жабууга каралган кам (резерв)                      | (539 966)         | (394 183)           | (386 722)         |
| <b>Кардарларга берилген кредиттер, нарксызданышын жабууга каралган камдын эсепке алынуусу менен</b> | <b>13 247 093</b> | <b>12 587 847</b>   | <b>10 522 691</b> |
| Негизги каражаттар, топтолгон амортизацияны эсепке алганда                                          | 322 030           | 331 259             | 326 356           |
| Материалдык эмес активдер, топтолгон амортизацияны эсепке алганда                                   | 168 121           | 161 984             | 134 979           |
| Пайдалануу укугу формасындагы актив, топтолгон амортизацияны эсепке алганда                         | 210 062           | 167 320             | 120 993           |
| Башка активдер, мүмкүн болгон жоготууларга болгон резервдерди эсепке алганда                        | 581 086           | 809 479             | 717 980           |
| <b>ЖАЛПЫ АКТИВДЕР</b>                                                                               | <b>34 218 023</b> | <b>30 182 475</b>   | <b>28 619 541</b> |
| <b>МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ</b>                                                                  |                   |                     |                   |
| <b>ПАССИВДЕР:</b>                                                                                   |                   |                     |                   |
| Банктардын эсептери жана депозиттери                                                                | 26 295            | 177 045             | 19 610            |
| Кардарлардын учурдагы эсептери жана депозиттери                                                     | 29 148 164        | 25 645 589          | 24 445 664        |
| Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынан тартылган каражаттар                                        | -                 | 66 842              | 86 839            |
| Башка тартылган каражаттар                                                                          | 479 009           | 465 605             | 613 278           |
| Учурдагы пайда салыгы боюнча милдеттенме                                                            | 32 109            | 25 630              | 7 697             |
| Кийинкиге калтырылган салык милдеттенмеси                                                           | 4 187             | 4 187               | 4 284             |
| Ижара боюнча милдеттенме                                                                            | 209 372           | 170 533             | 141 626           |
| Башка милдеттенмелер                                                                                | 281 948           | 211 478             | 267 794           |
| <b>ЖАЛПЫ МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР</b>                                                                         | <b>30 181 084</b> | <b>26 766 909</b>   | <b>25 586 792</b> |
| <b>КАПИТАЛ:</b>                                                                                     |                   |                     |                   |
| Уставдык капитал                                                                                    | 2 000 000         | 2 000 000           | 600 000           |
| Кошумча төлөнгөн капитал                                                                            | 1                 | 1                   | 1                 |
| Учурдагы сатууга жарактуу болгон активдерди кайра баалоо боюнча кам (резерв)                        | -                 | -                   | -                 |
| Бөлүштүрүлбөгөн пайда                                                                               | 2 036 938         | 1 415 565           | 2 432 748         |
| <b>ЖАЛПЫ КАПИТАЛ</b>                                                                                | <b>4 036 939</b>  | <b>3 415 566</b>    | <b>3 032 749</b>  |
| <b>ЖАЛПЫ МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ</b>                                                            | <b>34 218 023</b> | <b>30 182 475</b>   | <b>28 619 541</b> |

\*Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын стандарттары боюнча

Башкы директор  Зулфия Джакипова

Башкы бухгалтер  Шевки Сарылар



**2022-жылдын 30-Июнуна карата (аны кошо алганда)  
ЖЫЙЫНДЫ КИРЕШЕ ТУУРАЛУУ ОТЧЕТ**

**ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНКЫ**

Бишкек ш., Чуй пр., 245

Ченем бирдиги: миң сом.

|                                                                                                                                                  | 30-Июнь 2022-жыл | 31-Декабрь 2021-жыл | 30-Июнь 2021-жыл |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|
| Пайыздык киреше                                                                                                                                  | 806 839          | 1 372 156           | 615 933          |
| Пайыздык чыгаша                                                                                                                                  | (178 405)        | (324 922)           | (158 260)        |
| <b>ПАЙЫЗДЫК АКТИВДЕРДИН НАРКСЫЗДАНЫШЫНАН УЛАМ КЕЛИП ЧЫККАН ЖОГОТУУЛАРДЫ ЭСЕПТЕН ЧЫГАРУУГА ЧЕЙИНКИ ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ</b>                       | <b>628 434</b>   | <b>1 047 234</b>    | <b>457 673</b>   |
| Пайыздык активдердин нарксызданышынан улам келип чыккан чыгымдар                                                                                 | (170 637)        | (50 285)            | (44 601)         |
| <b>ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ</b>                                                                                                                      | <b>457 797</b>   | <b>996 949</b>      | <b>413 072</b>   |
| Чет өлкө валютасы менен операциялардан пайда                                                                                                     | 695 809          | 347 810             | 146 321          |
| Банктын кызмат көрсөтүүлөрү үчүн коммиссиондук кирешелер                                                                                         | 532 696          | 738 805             | 314 693          |
| Коммиссиондук чыгашалар                                                                                                                          | (277 382)        | (385 986)           | (182 027)        |
| Башка кирешелер                                                                                                                                  | 3 391            | 61 815              | 3 824            |
| <b>ПАЙЫЗДЫК ЭМЕС ТАЗА КИРЕШЕЛЕР</b>                                                                                                              | <b>954 514</b>   | <b>762 444</b>      | <b>282 811</b>   |
| <b>ОПЕРАЦИЯЛЫК КИРЕШЕЛЕР</b>                                                                                                                     | <b>1 412 311</b> | <b>1 759 393</b>    | <b>695 883</b>   |
| <b>ОПЕРАЦИЯЛЫК ЧЫГАШАЛАР</b>                                                                                                                     | <b>(681 904)</b> | <b>(1 224 881)</b>  | <b>(606 216)</b> |
| <b>ПАЙДА САЛЫГЫН ЖАНА БАШКА ОПЕРАЦИЯЛАР БОЮНЧА НАРКСЫЗДАНЫШЫНАН УЛАМ КЕЛИП ЧЫККАН ЧЫГЫМДАРДЫ ЭСЕПТЕН ЧЫГАРУУГА ЧЕЙИНКИ ПАЙДА</b>                 | <b>730 407</b>   | <b>534 512</b>      | <b>89 667</b>    |
| Башка операциялардын нарксызданышынан улам келип чыккан чыгымдар                                                                                 | (38 456)         | (35 109)            | (10 387)         |
| <b>ПАЙДА САЛЫГЫНА ЧЕЙИНКИ ПАЙДА</b>                                                                                                              | <b>691 951</b>   | <b>499 403</b>      | <b>79 280</b>    |
| Пайда салыгына кеткен чыгашалар                                                                                                                  | (70 579)         | (50 202)            | (12 897)         |
| <b>ТАЗА ПАЙДА</b>                                                                                                                                | <b>621 372</b>   | <b>449 201</b>      | <b>66 383</b>    |
| Кийинкиге калтырылган пайда салыгын эсептен чыгаргандагы, учурдагы сатууга жарактуу болгон финансылык активдердин адилет наркынын таза өзгөрүүсү | -                | (217)               | (217)            |
| <b>ЖАЛПЫ ЖЫЙЫНДЫ КИРЕШЕ</b>                                                                                                                      | <b>621 372</b>   | <b>448 984</b>      | <b>66 166</b>    |
| <i>Бир акцияга туура келген пайда, сом</i>                                                                                                       | <i>311</i>       | <i>225</i>          | <i>33</i>        |

\*Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын стандарттары боюнча

Башкы Менеджер

Башкы Бухгалтер



Шевки Сарыяев


Зульфия Джакипова

**2022-жылдын 30-Июнуна карата (аны кошо алганда)  
ЭКОНОМИКАЛЫК ЧЕНЕМДЕРДИ САКОО ТУУРАЛУУ ОТЧЕТ**

**ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНКЫ**  
Бишкек ш., Чуй пр., 245

| Экономикалык ченемдердин жана талаптардын аталышы                                                                                       | Бекитилген көрсөткүч | Ченемдин иш жүзүндөгү көрсөткүчү |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Банк менен байланыштуу болбогон бир карыз алуучуга же байланыштуу карыз алуучулар тобуна карата тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.1) | 20% жогору эмес      | 16,1%                            |
| Банк менен байланыштуу бир карыз алуучуга же байланыштуу карыз алуучулар тобуна карата тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.2)          | 15% жогору эмес      | 5,4%                             |
| Банк менен байланыштуу болбогон банкка банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.3)                     | 30% жогору эмес      | 17,6%                            |
| Банк менен байланыштуу болгон банкка банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.4)                       | 15% жогору эмес      | 0,0%                             |
| Суммардык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.1)                                                                        | 12% кем эмес         | 15,0%                            |
| Биринчи деңгээлдеги капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.2)                                                              | 6% кем эмес          | 11,9%                            |
| Биринчи деңгээлдеги Базалык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.3)                                                      | 4,5% кем эмес        | 11,9%                            |
| Лeverаж (K2.4)                                                                                                                          | 8% кем эмес          | 11,9%                            |
| Банктын ликвиддүүлүк ченеми (көрсөткүчү) (K3.1)                                                                                         | 45% кем эмес         | 54,8%                            |
| "Узун" ачык валюта позициясынын суммардык өлчөмүн бузууга жол берилген күндөрдүн саны (K4.2)                                            | 10% жогору эмес      | -                                |
| "Кыска" ачык валюта позициянын суммардык өлчөмү бузууга жол берилген күндөрдүн саны (K4.3)                                              | 10% жогору эмес      | -                                |
| Банк капиталынын кошумча запасы ("капитал буфери" индекси)                                                                              | 25% кем эмес         | 15,0%                            |
| Баалуу металлдар түрүндөгү "узун" ачык позициянын суммардык өлчөмү боюнча бузууга жол берилген күндөрдүн саны (K4.5)                    | Колдонулбайт         | Колдонулбайт                     |
| Баалуу металлдар түрүндөгү "кыска" ачык позициянын суммардык өлчөмү боюнча бузууга жол берилген күндөрдүн саны (K4.6)                   | Колдонулбайт         | Колдонулбайт                     |

Башкы Менеджер



Башкы Бухгалтер

*(Handwritten signature of Shovki Sarylar)*  
Шовки Сарылар

*(Handwritten signature of Zulfia Djakipova)*  
Зульфия Джакипова